

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому

КАРЖЫЛЫК АБАЛЫ БОЮНЧА ОТЧЕТ

2026 жылдын 31 июльга карата (кириштүү)

Өлчөм бирдиги: миң сом

АКТИВДЕР:

Акча каражаттары жана акча эквиваленттери
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корреспонденттик эсеби
Банктардагы каражаттар
Улуттук банктын депозиттери
Финансылык мекемелерге берилген кредиттер
Кардарларга берилген кредиттер
*Финансылык институттарга жана кардарларга кредиттер боюнча баанын түшүүсү боюнча кам
Финансылык мекемелерге жана кардарларга берилген кредиттер, баанын түшүүсү боюнча кам эсепке албаганда
Финансовый актив, имеющийся в наличии для продажи
Инвестициялык финансылык активдер
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер
Колдонуу укугу түрүндө активдер
Сатуу үчүн сакталган узак мөөнөттүү активдер
Отложенный налоговый актив
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык инструменттер
Башка активдер

ЖАЛПЫ АКТИВДЕР

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ:

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:

Банктардын жана финанс -кредит мекемелеринин каражаттары
Кардардын каражаттары
Ижара финансылык жоопкерчилик
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык инструменттер
Учурдагы салык милдеттенмеси
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмеси
Ценные бумаги, проданные по договору РЕПО
Субординацияланган карыз
Башка милдеттенмелер

КАПИТАЛ:

Акционердик капитал
Бөлүштүрүлбөгөн пайда/(чыгым)
Учурдагы пайда

ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕР ЖАНА КАПИТАЛ

* Маалымат үчүн: регулятордук отчетко (Улуттук банктын) ылайык резердин көлөмү.

Кредиттик жоготуулар үчүн кам
Пайыздарды жоготуу боюнча кам

Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын Төрагасы / Председатель Правления

* аудит боюнча текшерилген/аудированная

Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 июля 2026 года (включительно)

Единица измерения: тысяч сом

АКТИВЫ:

Денежные средства и их эквиваленты
Корреспондентский счет в Национальном банке Кыргызской Республики
Средства в банках
Депозиты НБКР
Кредиты, предоставленные финансовым учреждениям
Кредиты, предоставленные клиентам
*Резервы под обесценение по кредитам, предоставленным финансовым учреждениям и клиентам
Кредиты, предоставленные финансовым учреждениям и клиентам за вычетом резервов под обесценение
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиционные финансовые активы
Основные средства и нематериальные активы
Актив в форме права пользования
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Отложенный налоговый актив
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие активы
ВСЕГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Средства банков и прочих финансовых учреждений
Средства клиентов
Финансовое обязательство по аренде
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Текущее налоговое обязательство
Отложенное налоговое обязательство
Ценные бумаги, проданные по договору РЕПО
Субординированный займ
Прочие обязательства

КАПИТАЛ:

Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль/(убыток)
Текущая прибыль

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

*Справочно: Сумма резервирования в соответствии с регулятивной отчетностью (НБКР):

Резервы на покрытие убытков по кредитам
Резервы на покрытие убытков на проценты

Кабылбекова А.К.

Башки бухгалтер / Главный бухгалтер

31 июля 2026г	31 июля 2025г	*31 декабря 2025г
6 615 840	5 803 205	6 763 923
1 315 510	1 123 124	1 117 576
222 982	223 548	230 577
844 935	3	325 177
122 799	135 083	168 609
3 048 426	2 391 300	2 505 680
(124 770)	(136 009)	(134 284)
3 046 454	2 390 374	2 540 005
-	-	-
572 282	232 774	300 900
134 175	134 468	140 439
118 723	108 257	98 634
51 158	75 958	63 999
0	2 884	2 884
8 035	0	0
158 064	170 254	94 453
13 088 157	10 264 849	11 678 567
444 255	345 398	186 551
10 080 566	7 841 351	9 325 766
126 164	111 149	103 720
0	10 672	9 728
20 491	15 416	17 666
1 666	1 387	1 387
-	-	-
-	0	-
309 147	480 885	410 922
10 982 290	8 806 259	10 055 740
1 250 000	1 000 000	1 000 000
631 424	349 580	349 580
224 443	109 010	273 247
2 105 867	1 458 590	1 622 827
13 088 157	10 264 849	11 678 567

(181 302)

(6 838)

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому

КИРЕШЕЛЕР ЖАНА ЧЫГАШАЛАР, ЖАНА БАШКА ЖАЛПЫ КИРЕШЕЛЕР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2026 жылдын 31 июльга карата (кириштүү)

Өлчөм бирдиги: миң сом

Пайыздык кирешелер
Пайыздык чыгашалар

ПАЙЫЗДЫК АКТИВДЕР БОЮНЧА БААНЫН ТУШУСҮНӨН УЛАМ ЧЫГЫМДАРГА ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Пайыздары эсептелген активдердин баанынын түшүүсү боюнча кам

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Комиссиялык кирешелер
Комиссиялык чыгашалар

Финансылык инструменттер боюнча операциялардан таза киреше
Валюта операцияларынан алынган таза киреше

Пайыздары эсептелбеген активдердин баасынын түшүүсү боюнча кам
Башка киреше

ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕ

Операциялык чыгашалар

КИРЕШЕ САЛЫГЫН ТӨЛӨӨГӨ ЧЕЙИНКИ ПАЙДА/ (ЧЫГЫМДАР)

Киреше салыгы

ПАЙДА(ЧЫГАМ) мезгил үчүн

БАШКА ЖАЛПЫ КИРЕШЕ ЖЫЙЫНТЫГЫ

Акциядан түшкөн пайда

* Маалымат үчүн: регулятивдик отчетко (улуттук банктын) ылайык пайда/чыгым

Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын Терагасы / Председатель Правления

Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
по состоянию на 31 июля 2026 года (включительно)

Единица измерения: тысяч сом

Процентные доходы
Процентные расходы

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

Чистый доход по операциям с финансовыми инструментами
Чистый доход по операциям с иностранной валютой

Формирование резерва под обесценение активов, по которым не начисляются проценты

Прочий доход

ЧИСТЫЙ НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Операционные расходы

ПРИБЫЛЬ/ (УБЫТОК) ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Налог на прибыль

ПРИБЫЛЬ/ (УБЫТОК) за период

ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД /УБЫТОК

Прибыль на акцию

*Справочно: Прибыль/Убыток в соответствии с регулятивной отчетностью (НБКР):

Кабылбекова А.К.

Башки бухгалтер / Главный бухгалтер

31 июля
2026г

345 943
(124 305)

221 638

8 420

230 057

249 958
(328 609)

5 149
460 371

(25 202)

2 762

364 430

(343 044)

251 443

(27 000)

224 443

224 443

224,44

218 979

31 июля
2025г

234 896
(129 278)

105 618

(21 696)

83 922

169 160
(141 417)

4 666
288 900

6 338

6 893

334 540

(295 710)

122 752

(13 742)

109 010

109 010

109,01

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому
Закрывое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин сакталышы
жөнүндө маалымат

Сведения о соблюдении экономических нормативов, установленных Национальным банком КР
2026 жылдын 31 июльга карата (кириштүү)
по состоянию на 31 июля 2026 года (включительно)

Экономикалык нормативтердин аталышы жана банктын кошумча капиталын колдоо ("капитал буфери" индекси)	Белгиленген норматив	Чыныгы белгиленген норматив / Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и поддержке дополнительного запаса капитала банка (индекс "буфер капитала")
Бир карыз алуучуга же банк менен байланышы жок байланышкан карыз алуучулардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1)	20% ашык эмес	8,6%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (К 1.1)
Бир карыз алуучуга же банк менен байланышкан карыз алуучулардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.2)	15% ашык эмес	0,2%	не более 15%	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (К 1.2)
Банк менен байланышы жок банктар аралык жайгаштыруу боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.3)	30% ашык эмес	20,9%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К 1.3)
Банк менен байланышы бар банктар аралык жайгаштыруу боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.4)	15% ашык эмес	0,0%	не более 15%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (К 1.4)
Жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффициенти (К 2.1)	12% кем эмес	24,2%	не менее 12%	Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (К 2.1)
Биринчи деңгээлиндеги жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффициенти (К 2.2)	8% кем эмес	24,0%	не менее 8%	Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (К 2.2)
Негизги капиталдын Биринчи деңгээлиндеги жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффициенти (К 2.3)	6% кем эмес	24,0%	не менее 6%	Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (К 2.3)
Лeverаж (К 2.4)	6% кем эмес	13,6%	не менее 6%	Лeverаж (К 2.4)
Банктын ликвиддүүлүк көрсөткүчү (коэффициенти) (К 3.1)	45% кем эмес	113,7%	не менее 45%	Норматив (показатель) ликвидности банка (К 3.1)
Банктын кошумча капиталы («капитал буфери» көрсөткүчү)	18% кем эмес	27,2%	не менее 18%	Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер капитала")
Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)	20% ашык эмес	6,7%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)
Узак ачык валюта позицияларынын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.3)	20% ашык эмес	1,4%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)
Баалуу металлдар боюнча узак ачык позициялардын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.5)	20% ашык эмес	0,5%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых позиций в драгоценных металлах (К 4.5)
Баалуу металлдар боюнча кыска ачык позициялардын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.6)	20% ашык эмес	0,7%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых позиций в драгоценных металлах (К 4.6)

Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын Төрагасы / Председатель
Правления

Кабылбекова А.К.

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер